

Бекитем

Мектептин директору:

Акматалиева Н.К.

**Аскер уулу Нурлан атындагы жалпы билим берүү орто мектебинин  
насаатчылык жөнүндө жобосу**

**1. Жалпы жоболор**

1.1. Насаатчылык- насаатчы тарабанан төмөндөгү белгиленгөн "жаш адистерге" ар тараптуу көмек көрсөтүү иш-аракети:

- Педагогикалык билими бар, бирок билим берүү мекемелеринде педагогикалык ишмердүүлүктүн эмтек стажына ээ боло элек адистерге насаатчылык жардамы көрсөтүлөт.

- Окуу-тарбия иштеринде кошумча жардамга мұктаж адистерге насаатчылык көмөк көрсөтүлөт.

- Мугалимдик кызметка котуралган, окутуу усулдары боюнча кесиптик компетенттүүлүкке мұктаж адистерге насаатчылык жардамы көрсөтүлөт.

- Педагогикалык эмтек стажы жок педагогикалык эмес билим берүүчү окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнө насаатчылык жардамы көрсөтүлөт.

- Педагогикалык жогорку окуу жайлардың күндүзгү жана дистанттык бөлүмдөрүндө окуп жаткан, билим берүү мекемелеринде педагогикалык ишмердүүлүк менен алек болуп жаткан студенттерге насаатчылык жардамы көрсөтүлөт.

- Педагогикалык жогорку окуу жайлардың күндүзгү жана дистанттык бөлүмдөрүндө окуп жаткан, мектепте педагогикалык практика өтүп жаткан студенттерге насаатчылык жардамы көрсөтүлөт.

- Насаатчы- окутуу усулдарын жакшы билген, окуткан предмети боюнча компетенттүүлүкке, кесиптик жана инсандык жогорку сапаттарга эгедер педагог,

1.2. Насаатчылык- педагогикалык ишмердүүлүкүтү алып барууда жаш адистин көркүү компетенттүүлүгүн өркүндөтүү үчүн жүргүзүлгөн системалуу жеке иш.

1.3. Насаатчылык институтунун укуктук негизи катары ушул Жобо, башка мыйзам актылары, Билим берүү жана илим министрлигинин нормативдүү актылары эсептелет.

**II. Насаатчылыктын максаттары.**

2.1. Насаатчылыктын максаты – жаш адистерге кесиптик тақшалуу жагынан жардам, көмөк көрсөтүү аркылуу мектептин кадрлар маселесинин чечүүгө өбөлгө түзүү .

**2.2. Насаатчылыктын негизги милдеттери:**

- мектеп маданиятына көнүктүрүү, мектеп жамаатынын мыкты салттарын жана адеп эрежелерин өздөштурүүгө көмөктөшүү;

- жаш адистердин педагогикалык ишке дилгирлигин ойготуу жана аларды мектепте алып калуу;

- жаш адистин кесиптик өсүшүн камсыздоо, тапшырылган милдеттерди өз алдынча, сапаттуу аткаруу жөндөмүн өнүктүрүү.

**III. Насаатчылыктын үүштүруу негиздери.**

3.1. Насаатчылардын талапкерлігі мектептеги усулдук бирикмелердин отурумдарында каралып, мектептин окуу-тарбия иштери боюнча орун басары менен макулдашылып, мектептин директорунун буйругу менен бекитилет. Насаатчыны жаш адис жумушка келгенден кийин эки жумадан кеч эмес мөөнөттө дайындоо керек.

3.2. Насаатчылыкты мектептин окуу-тарбия иштери боюнча орун басары жана мектептеги усулдук бирикменин башчысы көзөмөлдөйт.

3.3. Мектептеги усулдук бирикменин башчысы жогорку кесиптик даярдыгы, коммуникативдүүлүгү жогору, адамдар менен сүйлөшүүдө ийкемдүү менен айырмаланган, усулдук иштерде тажрыйбасы мол, ошондой эле педагогикалык ишмердүүлүгү беш жылдан ашкан мугалимди насаатчы катары сунуш қылат.

Насаатчы бир эле учурда экиден гана адиске жардам көрсөтө алат.

3.4. Насаатчыны дайындоо насаатчы менен жаш адистин макулдугу менен ишке ашат.

Насаатчы жаш адиске уч жыл жардам көрсөтөт.

3.5. Жогорку жана орто окуу жайлардың күндүзгү бөлүмүнүн студенттерине насаатчынын дайындалуусу дагы буйрук менен бекитилип, ақы төлөнөт.

3.6. Насаатчыны алмаштыруу директордун буйругу менен төмөндөгү учурларда ишке ашат: 2

- насаатчы жумуштан кетсе;
- жаш адистин же насаатчынын башка жумушка которулгандыгына байланыштуу;
- жаш адист менен насаатчы бири-бири менен психологиялык жактан келише албаса;
- насаатчыны кесиптик жоопкерчиликтек тарткан учурда.

**3.7. Насаатчынын ишинин натыйжалуулугунун көрсөткүчү болуп –жаш адистин кесиптик чейрде ийгиликке жетишкендиги саналат.**

**3.8. Ийгиликтүү иши учун насаатчы керектүү сыйлыкка көрсөтүлүшү мүмкүн.**

**3.9. Насаатчылардын демилеси менен насаатчылардын Кеңеши түзүлөт.**

#### **4. Насаатчынын милдеттери:**

- Билим берүү чөйрөсүндө жаш адистин укуктарын жана милдеттерин аныктай турган мыйзамдарды жана укуктук-нормативдик актыларды жакшы билүүсү зарыл.
- жаш адистин кесиптик ишмердигине тиешелүү муктаждыктарын аныктап билүү;
- жаш адис менен биргеликтө анын кесиптик ёсуш планын иштеп чыгуу;
- белгилүү мөөнөттө аткарылуучу конкреттүү тапшырмаларды берүү, аткарышына көзөмөл жүргүзүү, керектүү жардамдарды берүү;
- жаш адиске сабактын пландан өткөрүүнүн практикалык ыкмаларын жана жолдорун өздөштүрүү жагынан көмөктөшүү, ишиндеги күчтүү жана начар жактарын аныктап талдоо жана кемчиликтерин жоюу жолдорун белгилөө;
- жаш мугалимди мектептеги иш-кагаздар (календардык план, сабактын планы, тарбиялык иш план, окуучулардын өздүк делопорон, окуу журналдарын толтуруу) менен иштөөгө үйрөтүү;
- кесипке киришүүнү үйрөтүү (мугалимге тиешелүү талаптар, милдеттер, иш тартиби, коопсуздук техникасы менен тааныштыруу);
- жаш адиске байланышкан маселелерди чечүүгө катышуу;
- түзүлгөн планга ылайык иш жүргүзүү, анын аткарылышы тууралуу МУБ жетекчисине өз убагында билдирип туруу.

#### **V. Насаатчынын укуктары:**

**Насаатчынын төмөнкүдөй укуктары бар:**

- сабактарды, класстан тышкарлы иштерди байкап, талдоо;
- жаш адистен оозеки жана жазуу жүзүндөгү жүргүзгөн отчынторун талап кылуу;
- мектеп директорунун окуу-тарбия иштери боюнча орун басарынын жана МУБ башчысынын макулдугу менен жаш адисти окуутуп үйрөтүүгө мектептин башка мугалимдерин да катыштыруу;
- кесиптик ар-намысын жана кадыр-баркын коргоо;
- жаш адис менен иштөөден баш тартуу;
- насаатчылык жаатында кесиптик чеберчилигин жогорулатуу.

#### **VI. Жаш адистин насаатчылык мезгилиндеги милдеттери:**

- Кыргыз Республикасынын “Билим берүү тууралуу” жана “Мугалимдин статусу” тууралуу мыйзамдарын окуп, өзүнүн ишмердүүлүгүнө тиешелүү бардык мыйзамдык актыларды билип, мектептин иш-аракетиндеги өзгөчөлүктөр жана жеке кызматтык милдеттерин таануусу зарыл.
- Насаатчы менен бирге иш планын толтуруусу керек.
- Дайыма өз билимин өркүндөтүүгө аракет кылышы зарыл.
- Насаатчыдан инновациялык усулдарды, жаңы иштин формаларын үйрөнө алат.
- Өзүнүн маданий жана жалппы билим деңгээлин жогорулатууга далалат кылуусу керек.
- Насаатчы тарабынан иштелип чыккан иш планга ылайык өзүнүн отчетторун тапшырып турусу зарыл.

#### **8. Жаш адистин укуктары:**

- Насаатчыдан колдоо жана жардам алууга укуктуу.
- өзүнүн иштерин жакшыртуу боюнча мектеп администрациясынын талкуусуна сунуштарын айта алат;
- өзүнүн кесиптик ар-намысын жана кадыр-баркын сактоого укуктуу; 3

- өзүнүн иши боюнча түшкон арыз жана башка документтер менен таанышып, аларга түшүндүрмө бере алат;
- өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулатууга укуктуу;
- башка тараф кесиптик этиканын эрежелерин бузган учурда өзүнүн кызыкчылыктарын коргоого укуктуу;
- Насаатчы менен иштөөден баш тарта алат.

#### **8.1 Мектептин окуу-тарбия иштери боюнча орун басарынын милдеттери:**

- Жаш адисти мектептин жамаатына тааныштырып, ага насаатчы бекитилип берилгени тууралуу буйрук менен тааныштыруу;

- жаш адис менен анын насаатчысына биргө иштөө үчүн бардык шартты түзүп берүү;
- педагог менен насаатчы тарабынан отулуп жаткан сабактарга, класстан тышкаркы иштерге вайрым учурда катышып турруу;
- педагогдор менен иштөө жумукчу планын түзүүдө насаатчыларга усулдук жардам жана көмөк көрсөтүү.
- мектептеги насаатчылыктын алгылыктуу жактарын белгилеп, жалпылап, жайылтуу.

## **В.2. Мектептеги усулдук бирикменин бащысынын милдеттери:**

- насаатчынын иш планын усулдук бирикменин отурумунда кароо;
- педагогдор менен иштөөдө насаатчыга системалуу турде жардам берүү;
- усулдук бирикменин отурумунда насаатчы менен педагогдун отчеттөрүн кароо, алардын жайынтыктарын окуу тарбия иштери боюча мектептин директорунун орун басарына жеткирип турруу.

## **В. Насаатчылардын ишмердүүлүгүн жөнгө салган документтер төмөндөгүлөр:**

- Насаатчылык тууралуу жобо;
- Насаатчыга мугалимдер бекитилип берилгени тууралуу мектеп директорунун бүйругу;
- Насаатчы менен педагогдун биргелешкен иш планы;
- Насаатчы менен педагогдун аткарган ишинин отчету,
- ез ара сабакка катышуунун, сабактарга жана класстан тышкаркы иштерге берилген өздүк анализ баракчалары,
- Насаатчылык маселелери каралган мектептеги усулдук бирикменин, педагогикалык көнөштүк отурумдарынын протоколдору.

**Насаатчылык** – бул педагогдун калыптануу жана өнүгүсүндөгү көбүрөөк тажыйбага ээ адистин жекече окутуу жана тарбиялоо формасы.

Насаатчылыкты ишке ашырууда тарбияланып жаткан педагогдун практикалык жөндөмдөрү жана көндүмдерүнүн калыптанышына көбүрөөк көнүл бурулат. Насаатчылык жамааттык турде (насаатчы+бир нече педагог) жана жекече болушу мүмкүн . Тажыйба жана билим берүүдөн тышкаркы насаатчылык мотивацияны жогорулатуу үчүн иш чойрөсүн түзүүнү жана факторлорду аныктоону көрсөтөт.

## **Насаатчылыкты уюштуруу:**

1. Мектеп тарабынан насаатчылык жөнүндө жобо иштелип чыгат.
2. Насаатчылык талапкерлике усулдук бирикменин отурумунда көбүрөөк тажыйбалуу педагогдордун арасынан сунушталат.директордун окуу-тарбия иштери боюнча орун басары менен макулдашылат жана мектептин директорунун бүйругу менен бекитилет.
3. Насаатчынын ишин мотвациялоо үчүн акысы айлык маяна фондудан төлөнөт.
4. Кесиптик өнүгүү боюнча жаш адистин иш планы түзүлөт.Насаатчылыктын эффективдүүлүгүнүн критерийлери түзүлөт
5. Мүктаждыкка жараша насаатчылардын көнөши түзүлөт.
6. Администрация тарабынан насаатчылардын ишин контролдоо жүргүзүлөт.

4

## **Сабактарга байкоо жүргүзүү аркылуу насаатчылык процессинин стадиялары**

### **1. Биргелештике пландоо үчүн жолугушуу**

Бул стадияда насаатчы жана тарбиялануучу адис сабактын планында аныкталган окутуу максатын талкуулашат. Насаатчы педагогдун өсүшүнө баа берүүгө колдоно турган байкоо куралы менен тааныштырат

### **Байкоо жүргүзүү жана маалымат чогултуу .**

Насаатчы пландалган сабакка катышуу учурунда байкоо жүргүзөт жана маалымат чогултат. Алар анализ жүргүзу жана талкуулоо үчүн жолугушуудан мурда педагог өзүнүн сабагына ез алдынча бааберүү мүмкүнчүлүгү болушу үчүн насаатчы сабакты видеого жаздырып алса да болот.

### **Биргелешкен рефлексия / кайтарым байланыш жүргүзүү үчүн жолугуушу.**

Жолугушуу сабкка катышуу күнү болушу керек. Насаатчы жана педагог эмне жакшы болду,эмнени жакшыртуу керек, керектүү өзгөрүүлөрдү киргизүү үчүн эмнелерди колдонуу керектигин аныктоо үчүн маалыматты чогуу анализдешет.

### **Жаңы планды жана иш-аракетти түзүү .**

Бул стадияда жаңы максаттар аныкталат жана жаңы стратегиялар талкууланат. Насаатчынын ишмердүүлүк цикли кайра башынан башталат, бирок эми башкача деңгээлде. Процедураны тиура сактоо жана колдонууда бул процесс абдан эффективдүү болушу мүмкүн.

Бул үчүн маанилүү:

- Ишенимдүү мамиле түзүү
- Коллективди байкоо жүргүзүү процедуралары менен тааныштыруу
- Конфеденциалдуулукту (жашируун) камсыз кылуу (байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары насаатчыга жана байкоо жүргүзүлүп жаткан мугалимге гана маалым болушу керек)
- Мугалимдерди өзүлөрү сабактарны видеокамирага жазып алуу үчүн жана андан кийин өз алдынча окутуунун анализин жүргүзүү үчүн демилгэ берүү

#### **Педагог менен биринчи жолугушууда насаатчы аны менен макулдашып алышы керек:**

- Байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары педагогго официалдуу баа коюга колдонулбайт
- Бардык жыйынтыктар конфеденциалдуу болот(жашыруун )болот;

**Байкоо жүргүзүүде насаатчы калсса сабак башталарына 5 мүнэт убакыт калганда кирет.**

Насаатчы сабактын жүрушүнө кийлигишпеши керек, бирок класста топтордун иштерине байкоо жүргүзүп басып жүрсө болот.

Мугалим насаатчыга көнүл бурбашы керек, аны менен сүйлөшпөшүп, бир нерсени түшүндүрбөшү керек. Эгерде мугалим насаатчыдан сабактын белгилүү гана бир бөлүгүн карап берүүнү суранса, анда бул талапты аткаруу керек. Насаатчы андан кийин сабактын жакшы гана учурларынын тизмесин жазыши керек, андан кийин эмне туура эмес болду, ийгилик сиздиктин себебин аныктоого аракет кылуу жана аны жою ыкмалары тууралуу сунуш берүү керек. Байкоо жүргүзүүнүн эң жакшы ыкмасы –бул бөлмөдө насаатчы бар болуп сабактын жүрушүн жазып алууга камера орнотулган учурда болот. Видео насаатчыга сөз менен эле айтып койбостон, өзүнө көрсөтүүгө, кайра текшерүүгө жана мугалимдин кайсы жактары жакшы же жаман болуп жаткандыгын билдириүүгө жардам болот.

Сабакка анализ жүргүзүү убагында маанилүү:

- Талкуулоо үчүн эч ким жолтоо болбогон жерди жана убакытты алдын ала аныктап алуу керек;
- кайтарым байланышты түзүү үчүн сабакка анализ жүргүзүү формасын пайдалануу;
- диалогдук сүйлөшүү форматын сактоо;
- педагогдун мотивациясын өчүрүп албоо үчүн мактоо жана сынды айкалыштырып колдонуу;
- мугалим сабакка байкоо жүргүзүлүп жаткан учурда толкунданып жатып кәэбір жәнәкөй нерселерди унутуп калышы мүмкүн экендигин эске алуу, ошондуктан сабактын сапатына эмне таасир берди жана педагог эмнени өзгөртүшү керек экенине токтолуу керек.
- үстөртөдөн болгон көйгөйлөргө өтө көнүл бурбоо;
- мугалимдин мүнөзүнө эмес, иш-аракетине кайтарым байланыш түзүү;
- эгер айтылган сын айтуданын майнаш чыкпаса, анада нассатчынын өзү педагогго сунуш бере турган нерсесин сабакта көрсөтүп берүүсү керек;
- сунуштар аткарылгандыгын көзөмөлдөп туруу.

5

#### **ТМ10 Педагогодун жетишкендиктерин билүү ыкмалары**

##### **Педагогодун жетишкендиктерин билүү ыкмалары**

Ар бир адамга, анын кызматынанан тышкary өзүнүн ишин жакшы аткарып жаткандағы тууралуу билгиси келет. Бир гана жолу болсо да жетишкендикти билүү жана демилгелөө кесиптик өнүгүүнү берет. Ал эми жаш мугалимдерге өзүнүн кесибинде калууга жардам берет. Бул бағытта насаатчы эмне кыла алат?

- ?  
1. Ар бир жолугушууда анын кайсы жактарынан жакшы жетишкендиктер болуп жаткандыгы тууралуу айтып берүүгө мүмкүнчүлүк бергиле.  
2. Жакшы аткарылган иши үчүн мактаңыз.  
3. Ар дайым мектептин администрациясына жаш адистин ийгиликтери тууралуу маалымат берип турунуз.  
4. Педагогикалық МУБ отурумдарында педагогодун жетишкендиктери тууралуу айтып турунуз.  
5. Мугалимге сизге бир нерсени үйретүүгө мүмкүнчүлүк бериниз.  
6. Аны менен кайсы бир маселелер тууралуу көнешиниз, анын оюн баалагандығыңызды көрсөтүнүз.  
7. Педагог жумуштандын көнүлүк ток кете алгыдай, жумушта көп убакыт кармалбаганга аракет жасаныңыз.  
8. Көрүнүктүү жерге сiler биргэ аткарған жакшы иштер тууралуу сүрөт же очерктерди илип коюнүз.